



Хырл. 92  
б.20



650

# КЫТАЙ



УДК 087.5

ББК 92

Б 20

Түзүүчү А. Орозова

Б 20    **Кытай:** Балдар энциклопедиясы/ Түз. А. Орозова; Котор. Н. Жусупова; Кутаалам, 2017 – 48 б.:  
сүр. кырг.

ISBN 978–9967–28–353–4

Кытай – өзүнө өзгөчө күч менен тарта турган сырдуу табышмак өлкө. Миндерген жылдар Улуватан дубалынын артында тышкы дүйнөдөн жашырылып турган өлкө, азыркы күнү туристтер үчүн ачык. Бул жакта көптөгөн таң кальштуу тарыхий жана маданий ажайып жайлар бар, салттары дагы кызыктуу. Кытай – эч жакта жок жаратылыш пейзаждары, бай тарыхы менен сүктандырган, дүйнөдөгү эң көп сандуу калкы жана гүлдөп жаткан экономикасы бар мамлекет.

Б 4802060000–17

ISBN 978–9967–28–353–4

УДК 087.5

ББК 92

© «Кутаалам» ЖЧК, 2017

# МАЗМУНУ

- КИРИШҮҮ 4  
КЫТАЙДЫН ТАРЫХЫ 6  
МАМЛЕКЕТТИК ТҮЗҮЛҮШУ ЖАНА КАЛКЫ 7  
ӨЛКӨНҮН СИМВОЛИКАСЫ 10  
ӨЛКӨНҮН АЙМАГЫ 12  
РЕЛЬЕФ. КЛИМАТ 13  
ЖАРАТЫЛЫШЫ 15  
ӨСҮМДҮК ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮ 19  
ЭКОНОМИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 22  
МАДАНИЯТЫ 26  
МЕДИЦИНА 35  
ТУРИЗМ 37  
АЖАЙЫП ЖАЙЛАРЫ 39  
МАЙРАМДАРЫ 45  
АШКАНАСЫ 47



## КИРИШҮҮ

Кытай – бул дүйнөнүн эң байыркы өлкөлөрүнүн бири. Бул өлкөнүн бай тарыхы жана маданияты, эбегейсиз аймагы жана жарагтылышынын ар түрдүүлүгү бул жакка жер бетинин ар кыл бурчтарынан ағылган саякатчыларды тартып турушат. «Кытай» сезүн ар башка өлкөлөрдө ар башкача колдонушат. Көп адамдар сурашат: сөздөргөтүү мындай айырмачылык кайдан пайда болгон, Кытайды China (Чайна) же ушуга окошо аталыштар менен айтышат го? Кытайлыктар өздөрү өз өлкөсүн Джун Го, сөзмө-сөз «борбордук өлкө» деп аташат. Европалыктар Кытай менен байыртан эле, Рим республикасы маалында тааныштышкан. Рим менен Кытайдын ортосунда анча көп эмес товар алмашуу ортомчулар аркылуу жүргөн. Өлкөнүн аталышын ал кезде римдиктер менен катар ошол маалдарда эле «Чин» сөзү менен көпчүлүк калктар аташкан. Ушундан улам Кытайды China (Чайна) деп атоо башталган. Римдиктер менен гректер дагы бир сөздү – «Синэ» сезүн да пайдаланышкан.

Европа учүн эң баалуу кытай товар-

Ли дарыясынын ажайып пейзаждары




лары болуп жибек жана кытай фарфору эсептөлген, аларга сапаты боюнча тенденцияларды европалыктар билген эмес. Узак убакыт China сөзү менен Европада фарфорду дагы аташчу.

Байыркы замандардан Кытай Европа өлкөлөрүн жана Борбордук Азияны байланыштырган, Кытай аркылуу атактуу «Жибек Жолу» өткөн.

中 国

Өз жазууларында орус окумуштуусы Афанасий Никитин өлкөнүн түндүк бөлүгүн «Китай» деп, ал эми түштүгүн «Чина» катары атаган. Ошентип, «Кытай» сөзү



Асман храмы

славян тилдерине көчүп, бүткүл өлкөнү атоо үчүн пайдаланыла баштаган.

Кытайдын ақындары өз өлкөсүнө башка аталышты – «Асман алдындагы» деп бериши肯. Кытай тилинде ал эки иероглифтен турат – «Тянь» жана «Ся». Биринчисин которгондо «күн», «асман» дегенди билдирсе, экинчиси болсо «тоо этеги», «төмөн жагы» катары котулат. Кытайлыктар байыртан эле асманга сыйынып, ал булардын өлкөсүн гана колдойт деп каттуу ишенишет.



Юньнань провинциясы



Байыркы кытайлыктар

Кытай бизге кагаз, китеп басып чыгаруу, ок дарысы жана компас сыйактуу атактуу ачылыштарды тартуулаган, ошондой эле дүйнө жүзүндө укмуштуудай ажайып кытай жибеги жана фарфору жакшы таанымал.

## КЫТАЙДЫН ТАРЫХЫ



Кытай – байыркы тарыхы жана цивилизациясы бар өлкө. Жыл сүрүү тарыхы беш миң жылдан ашуун. З миң жыл илгери эле кытайлыктар коло буюмдарын жасоо техникасына ээ болушул, темирди эрите алышкан. Байыркы Кытайга төрт атактуу ойлоп табуу: кагаз, китеп басып чыгаруу, компас жана күкүрт тиешелүү болот.

2 миң жыл мурун Кытайда феодалдык коомдук мамилелер үстөмдүк кылган. Император Циньшихуан өз желеги алдында ажырап турган кандыктарды бириктirип, Кытайдын тарыхындагы алгачкы көп улуттуу мамлекетти курайт. Андан кийин бирин бири көп сандаган башкаруу династиялары: Хань, Тан, Сунн, Юань, Мин жана Цин алмаштырып турушат.

1911-ж. Кытайда буржуазиялык-демократиялык революция болуп өткөн, Кытайдын жаңы тарыхынын көрүнүктүү ишмери Сунь Ятсен жетектеген Кытай Республикасы түзүлгөн. Жарандык согуштан кийин көп жылдан соң жана жапон баскынчыларына каршы башка атактуу Кытайдагы жаңы тарыхтын көзгө урунтуу ишмери Мао Цзэдундун жетекчилиги алдында болгон Каршылык согушунун сегиз жылынан кийин, 1949-жылдын 1-октябринде Кытай Элдик Республикасы жарыя салынат, элдик-

демократиялык диктатуранын социалистик мамлекети түзүлөт. Мао каза болгондон кийин, 1976-жылы кытай коммунисттеринин жаңы жетекчилиги өлкө экономикасынын натыйжалуулугун көтөрүүгө арналган реформаны башташат. Бүгүнкү күндө Кытай – дүйнөнүн эң тез өнүгүп жаткан өлкөлөрүнүн бири. Бул жакта жецил өнөр жайын өнүктүрүүдө ири ийгиликтерге жетишилип, Кытай бүт дүйнө жүзү учүн бут кийим жана кийим тигүү өнөрканасына айланган. Ошону менен биргэ бул жакта компьютердик өнөр жайы катуу өнүгүп, активдүү космостук изилдөөлөр дагы жүргүзүлүүдө.



Шанхай

## МАМЛЕКЕТТИК ТҮЗҮЛУШУ ЖАНА КАЛКЫ


1982-ж. Конституцияга ылайык КЭР

– калктын демократиялык диктатурасынын социалисттик мамлекети, ал жумушчу классы тарабынан башкарылат жана жумушчулар менен дыйкандардын бирлигине негизделет.

Кытай мамлекеттинин башчысы салтуу болгон Кытай Элдик Республикасынын (КЭР) Төрагасы титулун алып жүрөт. Бул башка өлкөлөрдөгү президенттин постуна тендеш.

Пекин – Кытайдын борбор калаасы. Кытайча шаар Бээжин аталат, бул «Түндүк борбор» дегенди туюндурат. Пекин саясий жана маданий жашоо борбору болуп саналат. Пекин дүйнөдөгү эн байыркы борбор шаарлардын бири.

Кытайда 23 провинция, 5 автономиялуу райондор (анын ичинде Гонконг-Сянган жана Макао – Аомынь) жана



Пекин – Кытайдын борбору



Калкынын саны боюнча Кытай дүйнөдө биринчи орунда турат (1,3 млрд. жакын), бул Жер бетиндеги калктардын 22% түзөт.

төрт борбордук баш ийдирүүдөгү шаарлар – Пекин, Шанхай, Тяньцзинь жана Чунцин бар.

Кытайда 56 улуттун адамдары жашашат. Эң көп сандуу улут болуп, Кытайдын калкынын 92% түзгөн ханы улуту эсептөт. Калган 55 улуттар – баары биригип 8% түзүшөт, жана алар улуттук азчылыктар (маньчжурлар, чжуандар, ияндар, хуэйлер (дунгандар), маочандар, тибеттиктер, монголдор, тайлар, уйгурулар, кыргыздар, казактар ж.б.лар) болуп саналышат.

Кытайдагы кыргыздар Кытайдын расмий таанылган 56 калкынын бири болуп саналышат. Саны – 187 минге жакын (2010-ж. каттоо боюнча), кыргыздар өзү-

Кыргыздар Кытайда



Дунгандар



Маньчжурлар





Шанхайдагы Нефрит Будданын храмы

нүн автономиялуу-аймактык түзүлүшүнө – Кызылсуу-Кыргыз автономиялуу округуна (Синьцзян-Уйгур автономиялуу районунун курамында) ээ, ал Кыргыз Республикасынын (Ысык-Көл облосты, Нарын облосты, Ош облосты) жана Тажикстандын (Тоолуу-Бадахшан автономиялуу облосты) аймагы менен чектелет. 35 миң кыргыз ошондой эле Синьцзяндын кошуна райондорунда жашап турушат.

Кытайлыктар карманышкан негизги диндер болуп буддизм, даосизм, ислам, католик жана протестант диндері саналышат.


Кытайдын калкынын көпчүлүк бөлүгү кытай пу-тун-хуа тилинин мандарин диалектинде сүйлөшөт. Дал ушул тил Кытай Элдик Республикасынын расмий тили болуп эсептелет.

Пу-тун-хуадан тышкary, кытай тилинин дагы тогуз башка диалекттери бар, мисалы, кантон, манчжур, мяо.

Кытай элдері



## ӨЛКӨНҮН СИМВОЛИКАСЫ



КЭР желеги

Б.э. чейинки жүзүнчү жылы эле Кытайдын жашоочулары өз мамлекеттінде желектерди пайдалана баштаганы белгилүү.

Алар желектерди жибек кездемеден жасашчу, ал кезде жибек жөнүндө европа мамлекеттеріндегі әң маалымат жок эле. Ушунусы кытай желектерин башкалардан айырмалап турған, анткени желектер, мисалга, рим империясында колдонулушкан жана алар оор кездемелерден жасалчу. Бирок он сөгизинчи жүз жылдыкка чейин кытай бирдиктүү желекке ээ болгон эмес.



Цин династиясынын желеги 1889–1911-жж.

Он тогузунчуктың жарымынан кийин кытайдын желеги сары болгон, анда күн менен ажыдаар тартылған. Сары түс, Кытайды басып алган маньчжууларды билдириген, ал эми ажыдаар – башкарған династиянын кубатын түшүндүргөн. Айта кеттүү керек, адегендеги желектин формасы уч бурчтуу болгон, ал кийинчөрөк гана төрт бурчтуу жасала баштаган.

Азыркы заманбап желек социалистик кытай революциясынын женишинен кийин кыркынчы жылдардын аягында кабыл алынган.

Беш жылдыздыу кызыл желек деп аталауучу Кытайдын желегин кытай экономисти, жана эң кызыгы, актер болгон Цзэн Ляньсун аттуу адам иштеп чыккан. Желекти кооздоо идеясы анда кытайдын «жылдыздарга умтулуу, айга карай умтулуу» аттуу кытай макалынан улам пайда болгон. Ляньсун желектин жасалгасына коммунисттик партияны бир чон жылдыз сүрөтү түрүндө киргизген. Цзэн Ляньсун тарабынан сунушталган жасалгалоо бир аз жеткире иштетилип, чон жылдыздын сүрөтүнөн орок, балка алынып салынып, желек расмий түрдө 1949-жылдын 27-сентябринде комитет тарабынан бир добуштан кабыл алынган.

Желектин негизги түсү катары кызыл түс колдонулат. Жогорку сол жак бурчун беш учу бар алтын жылдыз ээлеп, ал төрт анча чоң эмес жылдызчалардан турган жаа менен четтелип коюлган.

Чоң жылдыз коммунисттер партиясынын лидер экендигин билдирет. Төрт чоң эмес жылдызчалардын так чечмеленүүсү жок. Кытайлыктар өздөрү айрым учурда бул белгилерди төрт класс менен ассоциациялашат. Коммунисттер үчүн салттуу болгон пролетариат жана дыйканчылыктан тышкary, бул интеллигенция менен армия. Төрт жылдызчанын дагы бир түшүндүрмөсү төрт кытай району болушу мүмкүн.




КЭРдин Герби

Кытай Элдик Республикасынын мамлекеттик герби четтери дыйканчылыкты

символдоштурган буудай машактары менен оролгон айланы түрүнде берилген. Жогору жагында желектегидей без жылдызыдуу жылдыздардан бешөө тартылган. Гербдин төмөн жагында тишчелүү дөңгөлөк – жумушчу класстын символу жайгаштырылган. Гербдин борборунда Тяньаньмынъ дарбазалары, аба тиреген Пекин шаарындагы аянт тартылган, дарбаза «Асман тынчтыгынын дарбазасы» дегенди билдирет. Бул дарбаза кытай калкынын байыркы салттарын символдоштуруп турат.

Кытай Элдик Республикасынын мамлекеттик гимни «Ыктыярдуулардын маршы» деп аталат. Бул чыгарма Нэ Аргана Тянь Хань тарабынан 1932-жылы жазылган. Ал 1935-жылы тартылган «Балдар кыйын кезенде» аттуу фильмдин башкы музыкалык темасы болуп калган. Ыр дагы, кинофильм дагы кытай калкында жапон кол салуусуна каршы күрөшүүнү каалоону пайда кылган, ошондуктан миллиондогон кытай боз уландар өз мекенинин баштондугу үчүн күрөшүүгө аттанышкан.

1949-жылдын 27-сентябринде Ыктыярдуулар маршы убактылуу мамлекеттик гимни болуп калат. Кийинчөрээк Кытайдын Элдик саясий кенеш берүүчү бирлигинин I съезди маалында мамлекеттик гимндин формалдуу бекитилиши жүрөт.



Кара ажыдаар көлмөсү

# ӨЛКӨНҮН АЙМАГЫ



Кытайдын картасы

Кытайдын ири аймагы Борбордук жана Чыгыш Азиянын мейкиндиктеринде жатат жана Азиядагы эң чоң өлкө жана дүйнөдөгү аяны боюнча үчүнчү өлкө болуп саналат, ал Россияя жана Канадага гана аяны жағынан жете албайт. Кытайдын аймагынын аяны 9,6 млн. км<sup>2</sup> түзөт жана аймагынын узундугу боюнча аны Европанын бүткүл өлкөлөрүн алуу менен салыштырууга болот.

Дүйнөдөгү чондугу боюнча үчүнчү өлкө болуу менен, Кытай түндүгүндө Мон-

Кытай кургакчылык аркылуу 14 өлкө менен (КЭДР, Россия, Монголия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Бирма, Лаос жана Вьетнам) чектешип турат, ал эми Кытайдын жээктөрийн тартып жайгашып жана андан деңиздер менен 6 өлкө (Корея Республикасы, Жапония, Филиппиндер, Бринней, Малайзия, Индонезия) ажыратылып турушат.

Сан менен картада белгиленгендер:

1. Анхын
2. Гуанси-Чжуан автономиялык району
3. Ляонин
4. Нинся-Хуэй
5. Пекин
6. Тяньцзинь
7. Фуцзянь
8. Хэбэй
9. Цзянси
10. Цзянсу
11. Чжэцзян
12. Чунцин
13. Шанхай
14. Шаньдун
15. Шаньси
16. Шэнси

голиянын чөлдөрүү, батышында жете алгыс Тибет платолору жана Гималай менен, чыгышында Чыгыш-кытай жана Түштүк-Кытай деңиздерине менен чектелип турат. Кытайдын 22 провинциясы жана беш автономиялык областтары, калган 5000ге жакын аралдар сыйктуу эле, баарысы Пекинден башкарылып турушат.

Кытай беш saat алкагында жайгашкан, бирок бүткүл өлкө пекин убактысы менен жашашат. Батыш райондорунда күн, чыгыш райондорунда салыштырмалуу төрт saat кийинчөрөөк чыгат.

Гонконг жана Макао Өзгөчө Административдик Округтар макамына ээ болушкан. Бир нече талаш жерлер Кытайдын түштүкбатыш жээгин бойлоп ар кандай аралыкта жайгашышкан. Эн белгилүү жер – Тайвань аралы. Андан тышкары, мурайга бай Спрэтли аралдары бар, Дюютай аралы (Жапонияда Сенкаку катар таанымал), Парашель аралдары жана Пескадорлор дагы бар.

## РЕЛЬЕФ. КЛИМАТ

Кытайдын рельефи абдан эле ар түрдүү: түштүк-батышында эң бийик чокулары менен Гималай жайгашса, түндүгүрөөк – Тибет бийик тоолуу платосу, Тянь-Шань жана Алтай тоо кыркалары, бир аз чыгышыраак – Гоби чөлү жатат.

Наньцзябава тоо чокусу, тибет тилинен которгондо «көгүлтүр асманды теше сайган наиза» дегенди билдириет, Линчжи районунда (Тибет автономиялуу району) жайгашкан. Эң бийик чокусу – деңиз деңгээлинен 7782 м бийик, жана азыркы күнгө чейин али эч кимдин буту басып чыга элек 7700 мден жогору жападан жалгыз чоку болуп санаат.


Өлкөнүн чыгыш жактагы адамдар эң көп жайгашкан бөлүгү, улуу дарыялар Хуанхэ жана Янцзы өрөөндөрүнөн түштүгүрөөк жайгашкан түндүк тайганы кошо камтыйт; андан ары түштүктү карай субтропика жана тропика токойлорунун зонасы жайылып жатат, азыр алар иштетилген талааларга айланышкан.



Гималай

Кытайдын түндүк-чыгышынын көрүнүшүн анча бийик эмес тоолордун курчоосундагы тегиздиктер жана жапыз жерлер аныкташат. Батышка жакыныраак учу-кыйры көрүнгүс талаалар керилип турат. Андан ары батышты карай, Кунь-Лунь жана Тянь-Шань тоо системаларынын чокуларын карай Кытайдын эң ири чөлү – Талка-Махан ээлеп жатат. Бул жерде Тарим – кумдарда адашип туруучу дарыя ағып өтөт, ал көл нугун тез-тез буруп, маал-маалы менен бирде Лобнор көлүн, бирде Карадуранкөл көлүн азыктандырып турат.

Гоби чөлү



Таримден түндүккө карай байыркы замандарда атактуу Жибек Жолу еткөн. Жээгин бойлоп түндүк-чыгышта 500 мгэ чейинки туурасы бар өрөөндөр тилкеси со-зуулуп жатат.

Кытайда алардын жалпы узундугу 220 000 км түзөн көптөгөн дарыялар бар. Яңызы – Кытайдын эң ири дарыясы, башшаты кар басып жаткан Гэлладаньдун тоолорунда, анын жалпы узундугу – 6300 км, узундугу боюнча ал дүйнөдө 3-орунду жана Азияда 1-орунду ээлеп турат.

Өлкөнүн климаты дагы ар түрдүү. Өлкөнүн борборунда жаан-чачын аз жаап, түндүгүндө – көбүрөөк себелейт, чыгышында батыш райондоруна салыштырмалуу нымдуу климат болсо, батышы – жылдын көпчүлүк бөлүгүндө ысык жана кургак болуп турат. Кышкысын Сибирь тараптан келген муздак аба массасы Азиянын үстүндө антициклондорду жаратышат, ошону менен бирге дайыма согуучу шамалдар дээрлик жаан жаадырышпайт.

Шанхай



Өлкөнүн түндүгүндө кышкысын төмөнкү температура жана нымдуулук болуп турган көп сандаган ачык күндөр болот, бирок түштүгүндө аба ырайы мээлүүн муздак. Жайкысын жылуу жана нымдуу аба деиз тараптан Кытайдын чыгыш райондоруна топтолушат, ал жакта көп учурда кара нөшөрлөгөн жаан жаайт. Бул учурда жогорку температура жана нымдуу аба бүткүл өлкө боюнча байкалат. Түндүктөгү муздак жана шамалдуу кыш декабрь айынан мартка чейин уланышат, температура +38°C чейин жана андан жогору көтөрүлүшү мүмкүн. Июль жана август – түштүк райондорундагы эң жаан-чачындуу айлар, бирок өлкөнүн батышы артыкбаш нымдуулук эч качан көйгөй түздүрбай турган жайылып жаткан чөлдү түшүндүрүп турат.

Борбордук аймактарда, анын ичинде Шанхайдын жай ысык жана нымдуу болот.

Өлкөнүн түштүгүндө эң ысык жана нымдуу айлар апрелден тартип сентябрغا чейин уланышат. Көп учурда катуу нөшөр жаап, тайфундар өлкөнүн түштүк-чыгыш жээгин июлдан сентябрь айына чейин каптап турат.



## ЖАРАТЫЛЫШЫ

Кытайдын жаратылышы адаттан тыш ар түрдүү жана бүткүл дүйнөгө өзүнүн ажайып пейзаждары менен даңкталат. Кытай акындары жана сүрөтчүлөрү өз чыгармаларында дайыма өз жеринин жаратылышын даңктаап келишкен. Баарын билген саякатчыны дагы таң калтыра турган укмуштуудай жерлер бар. Өлкөдө 300гө жакын улуттук парктар жана коруктар бар.

Дүйнөгө таанымал Хэйлунцзян провинциясындагы Цицихарадан 280 км аралыкта жайгашкан Чжалун (Чжалун Цзы-жань Баохуцой) коругу – өз алдынча жайгашкан Чжалун көлү сыйктуу эле орнитологдор учун ажайып жер болуп эсептелет. Кытайдагы алгачкы корук, 1979-жылы эле негизделген. 210 000 гектар саздак жерлер 180 түрдөгү күштар учун, алардын арасында дүйнөдөгү 15 турналардын ичинен 8 түрү учун турак-жай же келгин күштар токтоочу пункт болуп кызмат өтөштөт. Корукта узак жашоонун байыркы символу болуп саналган кызыл таажылуу турналардан 500гө жакын түрдөгү күштар бар.



Чжалун коругу

Цинхай көлү (Цинхай Ху), Кытайдагы эң чоң түздүү көл, кар баскан чокулар менен курчалган жана деңиз деңгээлинен 3200 м бийиктикте жайгашкан, ушул эле атальштагы алыс жайгашкан провинцияда турат. Күштар Арапындагы корукта 100 000 келгин күштар, алардын ичинде каздар, турналар, грифтер жана монгол торгойлорун кошо алуу менен баш калканч табышат.

Чжалун коругу





Янода токойу

Санъя шаарынан отуз беш километр жерде жапайы тропикалык джунгли – Янода токойу. Коруктун атальышы хайнань диалектинде достукту жана бата берүүнү билдирип турат. Бул Кытайдагы жападан-жалгыз жаан-чачындуу тропикалык уникалдуу токой. Ал дарактардын төрт ярусунан турат, бирок андан эң кызыктуу нерсе – бул диск сымал тамыр системасы, башкача айтканда тамырлар жер үстүндө жайашып, кабыргасынан коюлган тактайларга окошуп турушат. Корук эки бөлүккө бөлүнгөн – Джинглилер өрөөнү жана Түштөр өрөөнү. Ошондой эле парктын аймагында Дары чөптөр капчыгайы, Кытай Зодикалдык Аянты, Тропикалык жемиштер өрөөнү бар.

Гуйлинь шаарынан анча алыс эмес жаратылыштын колунан жаратылган өтө кооз жер – таң калыштуу Гуйлинь тоолору турат. Жүз жылдыктар ичинде шамал жана суу качандыр бир замандарда деңиз түбү болгон акиташтуу тектерден бөлүктөрдү жууп чыгарып – жыйынтыгында мунараларга жана мамыларга окошо аскалар пайда болушкан. Жаратылыш аларга таң калыштуу формаларды бере алган. Бийик-



Гуйлинь тоолору

тигинде аскалар орточо 100 м жетип, айрымдары анча чоң эмес бактар, лианалар жана орхидеялар менен капталышкан.

Тоолордон көптөгөн кылымдар бою жааган жаан суусу менен жаратылган үнкүрлөрдү да табууга болот. Алардын ичинен атактууларынын бири – Камыш Чоорунун Үнкүрү, анда борпоң сталактилар чындал эле чоорлорду элестетип турушат. Ошондой эле Бамбук флейтасы үнкүрү да жайгашкан. Адаттан башкача атальышын ал тегерегинде Кытайдагы эң мыкты флейталар жасала турган бамбуктун өскөндүгүнөн улам алган.



Ма Ань вулканы

Ма Ань вулканы – Хайнань аралынын белгилүү болгон жерлеринин бири. Ал Хайкоу шаарынан 27 километр аралыкта жайгашкан. Бул вулкан эбак очуп калган, анын акыркы жолу атылып чыгуусу божомдоолор боюнча 40 миң жыл илгери болгон. Ма Аньдан анча алыс эмес Лэйхулин жана Лоцзинпань – аракеттеги вулкандары бар. Алардын тегерегиндеги пейзаж колориттүү: катып калган лава, магма тоо тектенинин үстөккө-босток жыйылышы, реликт тропикалык өсүмдүктөр.

Манасаровар (Мапам-Юмцо) көлүн көп учурда тириүү суу көлү деп аташат. Бул жакта, дүйнөдөгү эң бийик жайгашкан туздуу эмес көлдө, ак куулар жашашат. Көл көптөгөн километрге созулат, жылдын




Кайлас тоосу

көп бөлүгүндө ал муз менен капиталып турат. Бирок качан муз эригенде, бул жакка күштар катып келишет. Көлдүн тегереги казылып алынуучу пайдалуу кендерге бай деп эсептелет, бул жакта жер алдынан атылып ысык булактар чыгып турушат, ал эми аны курчап жүздөгөн жапайы жандыктар мекендеп турушат.

Кайлас – күльт болгон тибет тоосу, индуизмде дүйнө жаратылышынын космостук борбору жана кубаттуу кудай Шиванын жашаган жери болуп саналат. Азыркы күнгө чейин тоо багындырыла элек, бул көп сандаган уламыштарды жана ой жорууларды жаратат. Кайласка жетүү кыйын иш – тоо Тибеттин жетүү эң кыйын болгон райондорунун бириндө жайгашкан.

Манасаровар көлү





Таш токой

Кытайдын атактуу таш токойу Куньминден 126 километр аралыкта. Каңандыр бир илгерки убактарда бол жер дениз тубу болуп саналчу. 200 миллион жылдар мурун Шилинь провинциясынын ордунда терең дениз толкундарын чайпап турган. Убакыт, суу жана шамал дениз түбүнөн ири таш токойун «тургузат», ал өзүнө көнүлдү адаттан тыш, фантикалуу ландшафты менен бурат. Аскалар ар түрдүү формаларга келишип, жаныбарлардын, адамдардын, мистикалуу каармандардын фигуralарын эске салышат. Бүгүн Шилинь өз алдынча турган жети бөлүккө бөлүнгөн: чон жана майда таш токойлор, Найгу таш токой, Жиюнь үңкүрү, Квифенг үңкүрү, узун көл, айлуу көл, Да Дишүй шаркыратмалары. Таш токой фантикалуу таш мунараларга, мамыларга жана сталактиттерге бай. Чакан таш токойунда чон-чон кооз шалбаалар, бамбук талаалары, бак-дарактар жана тоо гүлдөрү абдан көп. Ошондой эле бул жакта атактуу таш гүлдөрү – «Асманды тиреп турган му-

нара», ошондой эле «Ырдап жаткан таштар» да бар. Жыл сайын бул жакта факелдердин атактуу фестивалы өткөрүлөт.



Да Дишүй шаркыратмасы

## ӨСҮМДҮК ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮ

Кытайдын өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү абдан эле бай. Чыгыш бөлүгү өсүмдүктөрдүн 25000 жакын түрлөрүнөн турган флорасынын ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Кытайдын аймагында кедр, лиственница, липа, эмен, лавр, жангак, клен, магнолия, жапон камелиясы, бамбук, пальмалар, ясень, ак кайың өсөт.

Кытайдың көп учурда «Гүлдүү падышалық» деп аташат, анткени дал ушул жакта азыр бүткүл дүйнө жүзүндө өстүрүлүп жатышкан гүлдөрдүн жана жемиштердин көпчүлүк сорттору чыга-рылган.

Жапайы жаныбарларынын ар түрдүүлүгү боюнча Кытай дүйнөдөгү алдын-кы орундардын бириң ээлэйт.

Түндүк-Чыгыш Кытайда карышкыр, түлкү, енот сымал ит, аюу, жолборс, сүлөөсүн, ошондой эле коен, кызыл күсөн, тыйын чычкан, суур, бурундук, булгун, арс чычкан, ласка жана тоо чычкан-дар жашашат.



Жапон камелиясы



Кытай магнолиясы

Гүлдүү падышалык





Бамбук токайчосу

Батыш Кытайда чөлдөрдүн жана жарым чөлдөрдүн тушкан, хомяк, сары чычкан, суур, талааларында – дзерен, чөлдөрүндө – жейрен, ошондой эле Пржевальскийдин жапайы аты жана кулан сыйктуу жаныбарлар көп жашашат.

Тибетти антилопа-оронго, койлор, то-поздор, кемирүүчүлөрдүн айрым түрлөрү – коен, боз хомяк, тибет байбагы жана жырткычтар – тибет аюусу, сүлөөсүн, карышкыр жана кызыл карышкыр мекендешет.

Лори



Түштүк-Батыш Кытайдын аймагында дүйнөнүн башка бөлүгүндө жолукпай турган, жалгыз гана жаш бамбуктун сабактары менен тамактана турган чоң жана майда панда жашайт.

Кытай балдарынын эң сүйүктүү үй жаныбарларынын бири болуп кара чегиртке эсептелет. Балдар көп учурда «Кара чегирткелер согуштарын» - эң эле популярдуу көңүл ачууну уюштурup турушат.

Кытайдын түштүгүндө лори, гибон, гигант тыйын чычкан, учучу ит, малай пальма суусары сыйктуу тропикалык жаныбарлар көп болушат.



Гигант тыйын чычкан

Жейрен






Гибbon

Планетада жашаган бардык пандалар Кытайда жашашат. КЭРдин чек арасынан тышкary турган жападан-жалгыз пандалар, икарага кытай бийликтери тарабынан берилишкендер. Эгерде чет жактарда алардан тукум алына турган болсо, мамалактary дагы Пекиндин менчиги болуп эсептелет. Эл аралык саясатта жада калса – «пандалар дипломатиясы» деп аталган термин да бар.



Майда панда



Чон панда

## ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ



Кытай юаны



Байыркы кытай монеталары

Кытай юаны – Кытай Элдик Республикасынын расмий валютасы. Валютанын атапшы – юань, чет мамлекетте гана колдонулат. Кыргыз тилине «тегерек тыыйын» же «айлана» сыйктуу которулат. Валютанын ички атапшы – женьминьби, же, латынча жазуусунда кабыл алынгандай, Renminbi, бул «элдик акчалар» катары которулат. КЭРдин административдик райондору Гонконгдо жана Макаодо, ошондой эле Тайвань провинциясында өздүк валюталары жүгүртүүдө бар: гонконг доллары; Макао патакасы; тайвань доллары.

Кытайдагы монеталар бүткүл өлкө боюнча колдонууга болжол менен б.э. 200-ж. киргизилишкен. Алар борборунда чарчы көзөнөгү бар тегерек формада болушкан.

Кытай кагазды акчаларды даярдоо үчүн пайдалана баштаган алгачкы өлкө болгон. Бул акчалар Jiaozi атапшын алышкан. Jiaoziинин тарыхы Түндүк Сун династиясынан башталат (960–1127).



22  
Өлкө көмүр запастары боюнча дүйнөдө  
үчүнчү орунду ээлейт



Мунай зат алып жүрүүчү жерлери жээк шелфинде  
жайгашышкан

Кытайдын экономикасы пайдалуу казылып алынуучу кендердин ири запастарынын эсебинен өнүгүүдө. Кытай жер кен байлыктарына абдан бай. Өлкө көмүр запастары боюнча дүйнөдө үчүнчү орунду эзлеп турат. Көмүр казылуучу жерлер борбордук жана түндүк Кытайда абдан жыш жайгашышкан. Алар негизинен таш көмүрдүн терең тектери болушат.

Мунай заты чыгуучу жерлери жээк шельфинде: Бοхай буйдуунунда жана Түштүк-Кытай деңизинде жайгашышат. Ири мунай заттары казылып алынуучу жер кени – Дацин, Түндүк-Чыгыш Кытайда жайгашкан.

Түндүк жана Түндүк-Чыгыш Кытайда темир кендеринин көп сандагы казылып

тары – текстиль, көмүр, кара металлургия, фосфор фаянс өндүрүш өнүккөнү сыйктуу эле, жаны тармактар – мунаи зат казып алуу, мунаи затын кайра иштетип чыгаруу, газ, химиялык, авиациялык, космостук, электрондук, машина куруу, прибор куруу тармактары да түзүлгөн.

Заманбап Кытай – бул кубаттуу индустриалдык өлкө гана эмес, агрардык дагы өлкө. Айыл чарбасында өлкөнүн бүткүл аймагынын 53% пайдаланылат.

Кытайлыктар күрүчтү абдан эле көп өстүрушөт. Түштүк-кытай күрүч өстүрүү райондору – дүйнөдөгү эн ири күрүч талаалары. Негизги күрүч өстүрүүчү райондор Хуанхэ дарыясынан түштүк жактарда жатышат.



Кытайдагы күрүч талаалары

алуучу жайлары жайгашышкан. Ошондой эле марганецтин, титандын, хромдун, вольфрамдын, алюминийдин, жездин, никелдин, калайдын, сымаптын, цинктин, коргошундун, сурьманын, танталдын, ниобийдин, күкүрттүн, фосфаттардын, асбесттин, магнезиттин жана башка көптөгөн казылып алынуучулардын кендери да бар. 2007-жылы Кытай алтын казып алуу боюнча дүйнө жүзүндөгү биринчи орунга чыккан.

Кытайдын экономикасында маанилүү ролду өнөр жайы ойнойт. Азыркы учурда Кытайда салттуу өнөр жай тармак-

Көп жылдык, тактап айтсак көп кылымдардагы күрүч өстүрүү тарыхында өлкөдө анын дээрлик 10 мин сорту чыгарылган.

Айыл чарбачылыгындағы иштер менен алектенген адам Россиянын, Жапониянын, Англиянын, Франциянын, Германиянын, Италиянын жана Мексиканын баарын чогуу алгандагы айыл чарба кызматкерлеринен 6 эсे көп иштерди аткаралат.



Кытайдагы чай плантациясы

Кытай жашылчаларды экспорттоонун жана жемиштерди өстүрүү көлөмдерүү боюнча дүйнөдө алдыңкы орундарды ээлейт.

Биздин доорубуздум IV кылымынан тартып дары каражаты катары колдонулган, ал эми VI кылымдан тартып жалпы ичиле турган суусундукка айланган чайды өстүрүү боюнча дагы Кытай артта калган эмес. Азыркыга чейин көк жана кара чайдын көпчүлүк сорттору экспортко гана өстүрүлөт. Чайды Чжэнцзян, Хунань, Аньхой, Фуцзянь провинцияларында боёшот.



Дениз менен ташуулар

Кытай 220дан ашуун өлкөлөр (жана аймактар) менен тышки экономикалык байланышты колдоп турат. Алдыңкы соода өнөктөштерү болуп Жапония, АКШ, ЕС мамлекеттери, Корея Республикасы, Австралия, Россия, Канада эсептелишет.

Кытай товарларына болгон кызыгуу бүт дүйнө жүзүндө өсүүдө, алар жогорку дүйнөлүк стандарттарга жооп берип турушат. Ишенимдүү өнөктөштөрдү издештирилген көргөзмөлөр өтүп турат. Эн ири көргөзмө борборлору Пекинде, Шанхайда, Гуанчжоуда, Далянда жана Гонконгдо жайгашкан.

Кытай товарларды алдыңкы экспорттоочу катары 9-орунду жана товарларды импорттоочу катары 11-орунду ээлеп турат. Кытайдын үлүшүнө чет мамлекеттерине жасалган глобалдык тике чет элдик инвестициялардын 10%, ошондой эле бардык тике чет элдик инвестициялардын 40% туура келет. КЭРдин экономикасына салышкан бардык чет элдик инвесторлор-

дун 80% – чет жактарда жашап калышкан этникалык кытайлар (хуацяо).

Бүгүн Кытай өнүгүүнүн дүйнөдөгү эң ири потенциалына ээ болгон экономикалык державалардын бири болуп калды.

Кытайда транспорттун бардык түрү өнүккөн. Өлкөнүн жүк айланышыруу жана жүргүнчү ташуусунда алдыңкы ролду Темир жол транспорту ойнойт. Темир жол түйүнүнүн жалпы узундугу 86 мин км түзүп турат.

Темир жолдорунун узундугу боюнча Кытай дүйнөдө 2-орунду ээлейт, АКШдан кийинки орунда турат.

Автожолдорунун узундугу (айылда-гыларды кошо алганда) 3,5 млн. км түзөт. Заманбап көп тилкелүү автострадаларынын жалпы узундугу 45,3 мин км. түзөт.

Өлкөдө 120 млн. велосипед бар, бул 10 шаардыкка 6 велосипед туура келээрин билдириет. Алардын ири саны Пекинде (4 млн. даана), Тяньцзинде (2,7 млн. даана) топтолушкан.

Шаар транспортуунун Кытайда кенири таркаган түрү – велосипед.

Тышкы ташууларда дениз транспорту лидер болуп саналат. Бардык портторунун жүк айланусу боюнча Кытай дүйнөдө 1-орунга чыккан. Кытайдын башкы дениз порттору: Шанхай, Тяньцзинь-Синъган, Гуанчжоу-Хуанпу, Яньтай, Циндао, Циньхуандао, Далянь, Бэйхай, Сянган. Деги эле Кытайда 2000ден ашуун порт бар, алардын 130 чет элдик кемелерди кабыл альшат. Өлкөдө 980 ички аба ташымдары, 130 эл аралык ташуулар жана 24 аймактык авиа-ташуу сзыктары бар.



Кытайдагы велосипедчен

Владук Пуси, Шанхай, Кытай



## МАДАНИЯТЫ

Кытай маданияты – эң байыркы маданияттардын бири жана абдан бай жана ар тараалтуу маданият болуп саналат. Кытайдын маданияты миндеген жылдар бою өзгөрбөй келген өзүнүн материалдык жана руханий баалуулуктары менен айырмаланат. Тышкы таасирлерге жана басып алууларга карабастан, Кытайдын маданияты өзүнүн кайталангыстыгын жана өзгөчөлүгүн сактап кала алган.

Дал ушул Кытай даосизм жана конфуцийлик сыйктуу философиялык окуулардын мекени болуп калган. **Даосизм**, маданияттын элементи катары, ар бир адам үчүн өзгөчө жолду – Дао жолун элестетүүгө негизделген. Анын маңызы, Жаратылыш, Аалам жана Адам бирдиктүү экенине, ошондуктан жаратылышта болуп жаткан бардык процесстер, адамдын аралашуусу жок өтө тургандыгына негизделет. Кытайдагы экинчи философиялык окуу – **конфуцийлик** – аны адамдын тигил же бул кырдаал-

Конфуций храмынын жанындагы статуя

дардагы өмүрү жана аракеттери тууралуу насааттар жыйнагы катары чечмелөөгө болот. Ошондой эле Кытайдын маданиятында өзгөчө орунду моизм ээлеп турат, анын маңызы – бардыгын жалпы сүйүү – өсүмдүктөргө, жаныбарларга, адамдарга карата. Белгилей кетүү керек, ушул бардык агымдар Кытай маданиятында дээрлик бирдей таркалышкан.

Кытайдын маданиятына таасирди көп сандаган кошуналары да көрсөтүшкөн, мисалы Индиядан Кытайга буддизм кирген.

Кытай маданияты узак убакыт кошуна мамлекеттерде тууроо үчүн эталон болуп келген. Жапония, Корея, Вьетнам жана башка көптөгөн мамлекеттер кытай салт-санааларын жана адаттарын өздөрүнө кабыл алышкан.



Кытай маданияты дайыма курчап турган дүйнө менен гармонияда болууга умтулган. Көпчүлүк символдор, белгилер, амулеттер жана тумарлар ушул өлкөнүн улуттук өзгөчөлүгү болуп саналышат.

Кытайлыктардын мифтеринде алдыңы орун төрт ыйык жандыктарга берилиген: ажыдаар, жолборс, феникс, таш бака. Ажыдаар жаз жана чыгыш символу болуп саналса, феникс – жай жана түштүк, жолборс – күз жана батыш, таш бака – кыш жана түндүк.



Кытай маданиятын чечкиндүү эле **ажыдаар** маданияты деп атоого да болот. Ажыдаар Кытайда абдан популярдуу. Кытайлыктар өздөрүн «ажыдаар балдары» же «ажыдаар тукумдары» деп аташат. Кытай ажыдаарынын негизги сапаты – жакшылык тилем мамиле кылуу. Ал ийгилик, байлык жана гүлдөп-өнүгүүн алып келет. Ажыдаардын сүрөтүн Кытайдан бардык жактан: храмдарда, сарайларда, мемориал такталарында, байыркы курулуштарда, дыйкан үйлөрүнүн дубалдарында (сүрөт катары же кагаздан кесилип алынганын) көрүүгө болот.



**Жолборс** күчтү, бийликти сүйүүнү, катуулукту, баатырлыкты жана каардуулукту элестеттирип турат. Ал ошондой эле астекер каармандыкты да символдоштурган. Жолборстун сүрөтүн байыркы замандар-

дын коло жана фарфор буюмдарынан дагы табышууда. Монастырларга, өкмөт имараттарына, бай дүкөндөргө, феодалдардын турал-жай үйлерүнө кире бериштерди жолборстун таштан куюлган элестери кооздоп жана коргоп турушчы.



Канаттуулар арасынан эн сулуусу жана эн урматтуусу болуп миф күшү **феникс** саналчы. Феникстин канаттары беш түстө – сары, ак, кызыл, көк, кара. Алар беш жакшылыкты символдоштурушат: адамды сүйүү, милдет, адептүүлүк, ырымжырымды билүү, берилгендик.

Феникс күшүнүн жаралышын күн жана от менен байланыштырышат, ошондуктан ал жай менен жакшы түшүмдөн ажыратылгыс жылуулукту символдоштуруп турат. Феникс – императрицанын эмблемасы.



**Таш бака** дагы ыйык жаныбар болуп эсептеле турган; ал узак өмүрдү, күчтү, чыдамкайлыкты элестетип көрсөткөн. Таш баканын узак жашоосу түбөлүктүүлүктүн символу болуп калган; ал уч мин жылга чейин жашайт деп ишенишкен. Быйык таш бака жыландын башын жана ажыдаардын мойнун алып жүргөн. Анын сүрөтү император сарайларынын жана атактуу адамдардын күмбөздөрүндөгү эстеликтер учун постаменттер болуп кызмат өтөшкөн.



Пион



Гүлдөп турган «мэй» кара өрүгү


Кытайлыктар жаратылышка абдан аяр мамиле жасашат, ошондуктан жаратылышка сыйынуу өнүккөн. Алар өсүмдүктөргө сезимталдуулук жөндөмүн ыйгарышып, алардан адам мүнөздөрү менен окоштуктарды табууну жактырышат. Мисалы, пион – анын ачык, абдан үлпөлдөп турган жумшак гүлдөрү байлык жана жакшы жашоо жөнүндө ойго түртөт. Пионду «мамлекеттик гүл», «гүлдөрдүн падышасы» деп аташат.

Гүлдөп турган «мэй» кара өрүгүн ал башка бак-дарактардан мурда, али кышкы суук уруп турган кезде гүлдөй тургандыгы учун сүйүштөт, жана ушунусу менен ал жаздын жарчысы болуп саналат. Андан тышқары, «мэй» гүлдөрү, жагымдуу жыпар чачуу менен, өзүнүн абдан бажыракай келбети менен көздү талдырыбайт.

Бамбук кытайлардын көз карашында оор басырыктуу жупунулуктуу («жупунулук» иероглифи бамбуктун ичи көндөй сабагын белгилей турган иероглиф менен бирдей угулат) жана жогорку адеп-ахлактуулукту («бамбук тизечеси» иероглифи моралдык үлгүлөргө берилгендики билдириүчү иероглиф менен бирдей айтылат) билдириет.

Бул өлкөдө ошондой эле өз салт-санааларына жана **маданий мурастарына**

абдан аярлык менен мамиле жасашат. Бул жакта азыркыга чейин Пекиндеги Тыюо салынган шаар, Асман Храмы, Могао үңкүрлөрү сыйктуу архитектуралык мурастар сакталып калган – булардын баары Кытайдын ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилген маданий мурасынын аз гана бөлүгү. Кытай



Кытай стилиндеги үй

**Байыркы жана орто кылымдардагы Кытайдын дээрлик бардык имараттары жыгачтан курулчу. Хан сарайлары, храмдар, пагодалар, мавзолейлер же жөн гана турак-жайлар жыгач конструкцияларынын негизинде курулушкан.**

архитектурасы өзүнүн уникалдуу мүнөздөрүнө ээ: бардык конструкцияларын сулуу көркөмдүгү жана ошол эле учурда алардын монументалдуулугу, ар түрдүү материалдардын жана бөйктөрдүн айкалышы, ички жана тышкы декорунун ачыктыгы жана кылдаттык кооздугу.

Чопо пайдубалына баарынан көп учурда ага төрт кырдуу устун бекитиле турган жыгач мамыларын тургузушчу. Устуңөн кийинчөрөк Кытай үчүн салттуу болгон сары түстөгү глазурланган карападан чатыр жаап коюша турган. Өз кезегинде, имараттын дубалдарын кыштан (сарайлар, бакча курулуштары, пагодалар (сыйынуу үйлөрү) жана храмдар) жана чоподон же камыштан (көпчүлүк учурда жакырлар жашаган үйлөр) тургузушчу.

Кытай стилиндеги имараттардын башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп томпогой чатырлар эсептелишет.



Флейтада ойноо

Өз мүнөзү боюнча кытай музыкасы булактын шылдырын же күштардын сайроосун элестетип турган назик добуштары менен айырмаланышат. Көптөгөн орто кылымдагы кытай музыканттары жаралыштын үндөрүн атايылап туурашкан.

Аны менен музыканын жана жаралыштын гармониясын жаратышкан. Европа музыкасынан айырмачылыгы, кытай мелодиялары – бир добуш жана анын түрлөрү болуп саналышат. Музыканттар бир нече saat бою бир эле добушту ар түрдүү тондо жана ар түрдүү аспаптарда ойной алышат. Кытайдын музыкасы, ушул таң калыштуу өлкөдөгү нерсенин бардыгы сыйктуу эле «инь» жана «янь» экөөнүн төң салмак-туулугунда тургузулган.

Алгачки музыкалык аспаптар: гучинь жана бамбук флейтасы Кытайдада б.э. чейинки III мин жылдыкта пайдаланылган. Бул музыкалык аспаптар дүйнө жүзүндөгү эң байыркы аспаптар болуп саналышат.



Кытай кыздары Пекинде кытай Жаны жылын майрамдоо маалында барабандар менен чыгып басууга катышып жатышат

Кытай музыкасынын эң таң калыштуу түрлөрүнүн бири болуп барабандарда ойноо эсептелет. Байыркы көздөрдө барабан уруу менен аскер параддары жана жортуулдар коштолуп турган. Көп учурда барабан ритмин душмандарды коркутуу үчүн пайдаланышкан. Азыркы күнде барабандардын урулушун салттуу кытай майрамдары маалында, барабанчылардын басыши чыныгы театралдык оюнга айланган кезде угууга болот.



Пекин операсынын Кытай театры

Кытайдын салттуу театрь «сицюй» – опера жана драма аттуу оригиналду аталышка ээ, грек трагикомедиясы жана индия пьесасы менен катар ал байыркы дүйнөлүк театралдык маданияттын «үчөөнүн» бирине кирет.

**Кытай театры** өзү эле уникалдуу. Орто кылымдарда аялдардын да, эркектердин да ролдорун же эркектер гана, же аялдар гана аткарышкан труппалар боло турган. Персонаждын мүнөзүн актердун оюну аркылуу гана эмес, анын бети боёлгон гrimден эле билүүгө боло турган. Түсүнө жараша, көрүүчүлөр ролдун типажын түшүнүшө турган. Мисалы, кызыл түс каармандын берилгендиги жана чынчылдыгы тууралуу айтып турса, алтын тусту миф каармандар үчүн колдонуша турган ж.б.ү.с.

Пекин операсы Пекинде XIX кылымдын башында пайда болгон. Бул сцена көркөм өнөрү өзүнө ырдоо, драма, акробатика жана согуш өнөрүнүн элементтерин бириктирип турат. Пекин операсында персонаждардын төрт категориясы бар: шэн – каарман; дань – каарман аял; цин – бети боёлгон эркек персонаж; чоу – комик пер-

сонаж. Ролдун мүнөзүнө жараша актер табигый үнү менен же фальцет менен ырдашы мүмкүн. Салт катары, аялдардын ролун эркектер аткаруусу калыптанып калган, бул партиялар фальцет менен ырдалышат.

**Салттуу кытай бийлери** өз мүнөзү боюнча ар түрдүү келишет. Айрымдары өзүнүн ачыктыгы жана динамикалуулугу

Бир дагы кытай майрамы оюн койбостон жана ажыдаар бийин бийлебестен өтпөйт. Ажыдаар – «ийгилик алып келе турган» миф жаныбары.



Ажыдаар бий

менен, башкалары болсо, тескерисинче, кыймылдарынын жай салмактуулугу менен айырмаланышат. Абдан көп учурда бийлерде веер, шарфтар ж.б.ү.с. кошумча буюмдарды пайдаланышат. Дээрлик баардык салттуу бийлер Кытайда кандайдыр бир мааниге ээ болушат. Бийлерди кудайларга арнашат, алар көп учурда Кытайдын тарыхынан алынган окуяларды символдоштурат. Ар бир бий өзүнүн аталышына ээ: розалар бийи, кылыштар менен бий, арстан бий же ажыдаар бийи.



Кылыш менен бийлөө

Бийлер алардын негизгиси катары Кытай Жаңы жылы эсептелген фестивалдар жана майрамдар маалында аткарылып

шат. Оюнга 50 адамга жакын каармандар катышышат. Алар абсолюттук синхрондуу кыймылдоого тийиш. Алар атайын таякчаларда ажыдаардын денесин карманп турушат, айрым учурларда анын узундугу 40-50 метрге жетет.

**Кытайдын живописи** – салттуу кытай маданиятынын маанилүү бөлүгү жана кытай улутунун баа жеткис байлыгы. Кытай живописи абдан символикалуу. Ар бир элемент өзүндө ага автор ыйгарган белгилүү маанини алып жүрөт, бирок бардык картиналардын негизги идеясы болуп жалпысынан ан-сезимдин жана сезимдердин, адамдын жана жаратылыштын гармониясы эсептелет.



Салттуу кытай живописи



Кытай живописинин байыркы образдары геолит мезгилине такалат (б.э. чейинки 6-5 мин жылдыктар). Бүгүнкү күндө белгилүү болгон эң эрте табылган буюмдар болуп, жибекке тартылган сүрөттөр эсептелишет. Аларда адам фигуralары, ажыдаарлар, күштар тартылган. Кытайда ажыдаар – жакшылыктын, тынчтыктын жана өсүп-өнүгүүнүн символу. Кытай живописинин жанrlары да ар түрдүүчө болушат. Алсак, анималистик жанrlар «Гүлдер жана күштар», тиричилик жанrlары «Адамдар жана буюмдар», пейзаждык живопись «Тоолор жана суулар». Кытайда биз билген мааниде на-тюроморт болгон эмес. Кытайлыктардын көз карашында кыймылсыз турган буюмдар турмуш жана убакыт кыймылынын динамикасы жок өлүк болуп саналышат. Эгерде ташты же жемиштерди тартышса, анда таштын катарында дайыма өсүмдүк турат. Ал эми жемиштер дайыма бутакта тартылышат.

Кытай живописи жана **кытай каллиграфиясы** өз ара тықыз байланышта, ошондуктан бул өнөрлөрдүн эки түрүндө тен сзыктар пайдаланылышат. Кытайлыктар жөнөкөй сзыктарды искусство-нун жогору өнүккөн формаларына айлан-дырышкан. Сзыктарды контурларды гана тартуу учун эмес, сүрөтчүнүн концепциясын жана анын сезимдерин туондуруу учун дагы тартышат.



Кытай каллиграфиясы

Каллиграфия Кытайда живопистин жогорку формасы катары эсептелет. Каллиграфия өзүнө кистти туура кармоо, сяясын жана кат жазыла турган материалын ақыл менен тандоону камтып турат. Байыркы Кытайда каллиграфияны «көркөм өнөрлөрдүн арасында биринчи» катары санашкан, анткени каллиграфиянын чыныгы чебери өз чыгармасына жан дилинин бөлүгүн салып, бүткүл чеберчилигин арнап турган. Каллиграфияда колдонула турган бардык иероглифтердин терен философиялык мааниси бар болгон.



Иероглифтердин кытай тилиндеги орточо саны – 50 мин (эскиргендери жана чанда колдонуучулары менен чогуу). «Кытай иероглифтеринин чоң жыйнагы» 54 678 белгиден турат. 1994-жылы чыгарылган Чжунхуа цзыхай сөздүгү 85 568 иероглифтерди камтып турат. Заманбап сөздүктөр адатта 20 мин иероглифтен ашыкты камтыбайт. Билимдүү кытай 8 мингे жакын иероглиф билиши керек, чет өлкөлүк адамга болсо күнүмдүк турмушу жана газеталарды окуу учун 3–4 мин санындагы иогерлиф жетиштүү болот.

**Кытай адабияты** үч мин жылдан ашуун тарыхка ээ. Алгачки чечмеленген текстер болуп Шан династиясы тушундагы таш бакалардын панцырларындағы төлгө салуу жазуулары эсептелишет. Көркөм адабият салт катары экинчилик мааниге ээ болгон. Классикалык адабий канон болуп конфуцийлик этикалык-философиялык китептер жыйнектары эсептелишет: Беш китептик, Төрт китептик жана Он үч китептик.

Кытай адабияты көп жагынан батыш адабиятынан айырмаланып турушат. Түз жана кыйыр маанилер тууралуу түшүнүк кытай адабиятынын теориясы учун чоочун.

Маани – маани оюну катары жашап турат. Адабий тексттин арналыши, ойду тике айттууда эмес, тендеш өлчөмдө айтып жана жашырууда, атап жана жаап-жашырып коюуда турат.

**Кытай поэзиясын** дүйнөдөгү эң баýыркылардын бири катары эсептешет. Көптөгөн кылымдар бою дәэрлик өзгөрүлбөгөн поэзия, өзүнүн катуу мыйзамдаштырылган штамптарына ээ – өлчөм жана ритмдер. Кытайдын салттуу поэзиясы «ши», «цы», «ций», ошондой эле «фу» деп бөлүштүрүлгөн. Кытай поэзиясынын бардык салтуу формалары рифмаланган, бирок бардык эле рифмаланган тексттер байыркы Кытайда поэзия катары карапланган эмес.

**Согуш өнөрү** Кытайда кытай маданиятындагы маанилүү орунду ээлейт. Кытай согуш искусствосунун арасында эң белгилүү болгону ушу. Ушу – бул Кытайдан таркалган согуш өнөрлөрүнүн жыйнекталган аталышы. Ушу Шаолинь монастырында жарапланган. Айтууларга караганда ушунун жаратуучусу-негиздөөчүсү болуп үнкүрдө 9 жыл отурган жана үнсүз карап туруу жана дене көнүгүүлөрүнөн турган сабактардын өзгөчө комплексин пайдаланган индия монахы Бодхихарма болгон.



Шаолинь монастыры

Кытай бонсайы миниатюралык бакты анча терең әмес күмараңда же атайдын контейнерде жаратуу өнөрү болуп саналат.

Кытай **бонсай** Кытайда 1300 жыл мурун жаратылган. Адегенде бул өнөр менен байыркы Кытайдағы бай жана атактуулар өздөрүнүн көңүлүн ачып турушкан. Миниатюралык бактар бақубаттыктын буюму катары эсептелип, белек катары тапшырылып турган. 20-кылымдын башталышында ал бүткүл дүйнө жузүнө таркатаыла баштаган.



Бонсай



**Кийим**, көпчүлүк башка нерсе сыйктуу эле, улуу кытай мамлекетинин өз алдынчалуу эмблемасы болуп саналат. Кытайдын улуттук кийимдери – бул чыныгы кооз майрам. Кытай кийими дайыма ачык, оригинальдуу, ошол эле маалда чечкиндүү жана жупуну. Тигил же бул императордук үй-було башкарған учурунда алардын кийимдери өз өзгөчөлүктөрүнө ээ болуп турган. Кытай кийиминин айырмaloочу өзгөчөлүгү болуп тик жака эсептелет. Мынданай элемент менен эркек көйнөктору, аялдардын блузкалары жана көйнөктору бөлүнүп турушат.



Кытай кийиминин өзгөчөлүгү болуп тик жака эсептелет

## МЕДИЦИНА


Кытай – бул байыртан эле өзүнүн техникалык жаңычылыштары менен гана эмес, өз медицинасы менен дагы атакка ээ болгон өлкө. Кытайдын аймагында көптөгөн храмдар жана философиялык мектептер бар, аларда азыркы күнгө чейин көпчүлүк оорууларды дарылоонун байыркы ыкмаларын практикаланышат. Андан тышкary, дәэрлик ар бир кытай дene саламаттыгын сактап турууга жардам бере турган бир нече чөптөрдү жана көнүгүүлөрдү билет.

Салттуу кытай медицинасы – бул адам энергиясы жана анын жаратылышы тууралуу байыркы Кытайда б.э.ч. I мин жылдыкта пайда болушкан ар түрдүү философиялык окуулар системасы.



Салттуу кытай медицинасы

Салттуу кытай медицинасы бир нече компоненттерден турат. Тактап айтсак, философиялардан. Алардын бири ЧИ (ЦИ) – ар бир организмге мүнөздүү болгон турмуштук энергия тууралуу окуу. Кытайлыктар ЦИ жарым-жартылай генетикадан, ал эми экинчи жарымы адам тандаган жолго, б.а. ой жүгүрттүү образына жана аракеттерине жараша болот деп эсептешет. Турмуштук энергия денеде эркин айланып турууга тийиш, бирок эгерде бузуктук пайда болсо (туура эмес тандалган жол), анда бул оорууларга алып келиши ыктымал.



Ийне сайуу

Кытай медицинасы ЦИ энергиясын ар түрдүү комплекстүү методдор менен калыбина келтириүүгө багытталган. Бүгүнкү күндө ийне сайуу, Су Джок, чөп менен дарылоо, мануалдык терапия жана албетте, йога сыйктуу методдор абдан кенири таркатылышкан.

Йога бүткүл дүйнө жүзү боюнча аялдардын формасын кармап туруу үчүн кенири таркалган ыкмалардын бири болуп саналат.

Кытай медицинасынын негизинде дагы бир окуу жатат – бул инь жана янь тууралуу окуу, ал бардык жандуунун кош экендигин жана ошол эле маалда бирдиктүүлүгүн билдириет. Бул окуу жада калса тамактануунун тууралыгынан дагы көрүнүп турат. Кытайлыктар, азыктарды аларды Инь жана Янь башталыштарынын камтылуу даражасы боюнча колдонуу керек деп эсептешет. Диеталардын көптөгөн түрлөрү дал ушул кытайдан келген жана өзүнө Инь жана Яньды камтыган продукттардын балансына негизделишкен.



Кытай бонсайы миниатюралык бакты анча терең эмес кумарада же атайдын контейнерде жаратуу өнөрү болуп саналат.

**Кытай бонсайы** Кытайдын 1300 жыл мурун жаратылган. Адегенде бул өнөр менен байыркы Кытайдагы бай жана атактуулар өздөрүнүн көнүлүн ачып турушкан. Миниатюралык бактар бақубаттыктын буюу катары эсептелип, белек катары тапшырылып турган. 20-кылымдын башталышында ал бүткүл дүйнө жүзүнө таркатаыла баштаган.



Бонсай



**Кийим,** көпчүлүк башка нерсе сыйктуу эле, улуу кытай мамлекетинин өз алдынчалуу эмблемасы болуп саналат. Кытайдын улуттук кийимдери – бул чыныгы кооз майрам. Кытай кийими дайыма ачык, оригинальдуу, ошол эле маалда чечкиндүү жана жупуну. Тигил же бул императордук үй-буле башкарған учурунда алардын кийимдери өз өзгөчөлүктөрүнө ээ болуп турган. Кытай кийиминин айырмaloочу өзгөчөлүгү болуп тик жака эсептелет. Мынданай элемент менен эркек кейнөктөрүү, аялдардын блузкалары жана көйнөктөрүү болуп тик жака эсептелет.



Кытай кийиминин өзгөчөлүгү болуп тик жака эсептелет

## МЕДИЦИНА


Кытай – бул байыртан эле өзүнүн техникалык жаңычылыктары менен гана эмес, өз медицинасы менен дагы атакка ээ болгон өлкө. Кытайдын аймагында көптөгөн храмдар жана философиялык мектептер бар, аларда азыркы күнгө чейин көпчүлүк ооруладарды дарылоонун байыркы ыкмаларын практикалышат. Андан тышкary, дээрлик ар бир кытай дене саламаттыгын сактап турууга жардам бере турган бир нече чөптөрдү жана көнүгүүлөрдү билет.

Салттуу кытай медицинасы – бул адам энергиясы жана анын жаратылышы тууралуу байыркы Кытайда б.э. ч. I минж жылдыкта пайда болушкан ар түрдүү философиялык окуулар системасы.



Салттуу кытай медицинасы

Салттуу кытай медицинасы бир нече компоненттерден турат. Тектап айтсак, философиялардан. Алардын бири ЧИ (ЦИ) – ар бир организмге мүнөздүү болгон турмуштук энергия тууралуу окуу. Кытайлыктар ЦИ жарым-жартылай генетикадан, ал эми экинчи жарымы адам тандаган жолго, б.а. ой жүгүртүү образына жана аракеттерине жараша болот деп эсептешет. Турмуштук энергия денеде эркин айланып турууга тийиш, бирок эгерде бузуктук пайда болсо (туура эмес тандалган жол), анда бул ооруларга алып келиши ыктымал.




Ийне сайуу

Кытай медицинасы ЦИ энергиясын ар түрдүү комплекстүү методдор менен калыбына келтириүүгө багытталган. Бүгүнкү күндө ийне сайуу, Су Джок, чөп менен дарылоо, мануалдык терапия жана албетте, йога сыйктуу методдор абдан кенири таркатылышкан.

Йога бүткүл дүйнө жүзү боюнча аялдардын формасын кармап туруу учун кенири таркалган ыкмалардын бири болуп саналат.

Кытай медицинасынын негизинде дагы бир окуу жатат – бул инь жана янь тууралуу окуу, ал бардык жандуунун кош экендигин жана ошол эле маалда бирдиктүүлүгүн билдириет. Бул окуу жада калса тамактануунун тууралыгынан дагы көрүнүп турат. Кытайлыктар, азыктарды аларды Инь жана Янь башталыштарынын камтылуу даражасы боюнча колдонуу керек деп эсептешет. Диеталардын көптөгөн түрлөрү дал ушул кытайдан келген жана өзүнө Инь жана Яньды камтыган продукттардын баалсанына негизделишкен.





## ТУРИЗМ

Кытай туризм обьекти катары туристтер арасында өзүнүн байыркы тарыхы, тарыхый эстеликтерге бай болгон кеңири аймактары, ажайып жаратылыш пейзаждары менен популярдуу болгон. Кытай – байыркы цивилизациянын бешиги, ал дүйнө тарыхына жана адам цивилизациясынын маданий өнүгүүсүнө ири салым кошкон. Ал, муундан муунга байыркы салт-санаалар, диний ишенимдер жана өзгөчө дүйнө таанууну өткөрүп келе жаткан өлкө.

Кытайга келген туристтер үчүн ири маданий-тарыхый мааниси бар 99 шаар жана мамлекеттин коргоосу алдында турган 750 уникалдуу маданий эстеликтер, ошондой эле 119 пейзаждуу жайлары ачык. Аладын арасынын 19 эстелик БУУнун бүткүл дүйнөлүк жаратылыш жана маданий мурасынын тизмесине киргизилишкен.

Кытайдагы заманбап туризм өткөн күлүмдүн 50-жылдарында башталган да, дароо эле жалпы улуттук ишке айланган. Кытайдын туризм боюнча улуттук башкармалыгы туристтик инфраструктуралын ишине баа берүүдө кытай шаарларына Кытайдын эң мыкты туристтик шаары наамын ыйгарат. Бул наамды алган шаарда көп учурда жер шарынын үстүндө учкан «Учуучу ат» статуэткасын элестеткен эстелик орнотулат.

Кытайда азыркы учурда 1364 эл аралык туристтик агенттиктөр бар, алардын ичинен 249у Пекинде, Шанхайда, Тяньцзинде жана Чуцинде жайгашышкан.


Туризм чөйрөсүндө жана аны коштоочу тармактарда туруктуу иштеген адамдар саны 64 млн. ашуун кишини түзөт.



Чон будда Кытайда

Кытайлыктар өздөрүнүн бақубаттыгы өсүп жаткандыгынан улам өлкөсүндө көбүрөөк саякаттай башташты. Ушуга байланыштуу өлкөдө ички туризм катуу өнүгүүдө. 1998-жылы ички туристтердин саны 695 млн. адам санына жеткен экен. Азыр болсо Кытайдан ички туристтик рыноктуу дүйнөдөгү эн чон рыноктун бири.

Азыркы мезгилде Кытайда 3000ге жакын «жылдыздуу» отель иш алып барат.



Айнек көпүрө (Чжанцзяце көпүрөсү)

Өлкөнүн сонун жерлерин жогорку деңгээлде тааныштыруучу мейманкана чарбачылыгы, заманбал транспорт системасы жана дүйнөлүк стандарттарга жооп бере турган сервис өнүккөн.

Андан тышкary, Кытай туристтик индустриядан кирген кирешелер суммасы боюнча 4-орунда турат. Өлкөнүн бюджетине туристтик бизнестен түшкөн акчалар 50 миллиард АКШ долларына чейин жетип турат. Жыл сайын бол жакта 2 миллиардга жакын путевка жана экскурсиялык турлар сатылып турушат.

Хунань провинциясынын Тяньменьшанындағы асманды карай жол (ошондой эле ал Чон Дарабазалар Жолу катары да таанымал), деңиз деңгээлинен болгону 200 метр бийиктик белгисинен башталат да, таң калтыраарлық 1300 метрге чейин көтөрүлөт.



Чон Дарабазалар Жолу

## АЖАЙЫП ЖАЙЛАРЫ

Кытайда кызыктуу жерлердин ири саны бар, булар – өткөндүн ыйык күрүлүштари, маданий ажайып жайлары, заманбап архитектуранын шедеврлери, уникалдуу пейзаждар. ЮНЕСКО тара-бынан корголуучу объекттер саны боюнча Кытай дүйнөдө Италиядан кийинки гана турган экинчи орунду ээлеп турат. Кытай – улам-улам барсаң дагы, ар бир жолу өзүн үчүн жаңы бир нерсени ачууга мүмкүн болгон чыныгы түпсүз өлкө.

Балким, Улуу Кытай Дубалы тууралуу эч качан эч нерсе укпаган адамды табуу кыйын болот. Бул дубал кытайлыктардын өздөрү үчүн сыйктуу эле, чет өлкөлүктөр үчүн дагы Кытайдын символу болуп саналат. **Улуу Кытай Дубалы** Тұндук Кытайды бойлоп 4000 кмге созулат жана Пекинден 90 км аралыктан өтөт. Анын курулушу биздин эрага чейинки 3-кылымда эле башталган жана биздин эранын 3-кылымында аяктаган. Дубал өзү 10 метрге чейинки бийиктикке жерге казылып орнотулган валды

көрсөтүп турат, ар бир 200 метр сайын кароол мунаралары жайгаштырылган.

Азыркы мезгилде Пекинде мамлекеттик туристтик объекттер жайгашкан, алар: Асман храмы, Минь династиясынын 13 императорунун қумбөздөрү, Ихэюань паркы, Пекин океанариуму, Улуу Кытай дубалы, Бэйхай паркы, Цзиншань паркы, улуттар паркы, Кытайдын илимий-техникалык жетишкендиктер көргөзмөсү, Пекин зоопаркы, Пекин ботаникалык багы жана башкалар.



Пекин океанариуму



Тыноу салынган шаар

Пекиндин башкы ажайып жайы – Пекин ш. жайгашкан **Император сарайы**, ЮНЕСКОнун тизмесине 1987-ж. киргизилген.

Пекиндин чок ортосунда турат, «Тыюу салынган шаар» катары дагы таанымал, анткени анын тарыхындагы 500 жыл боулукта император өзүйүнү менен гана жашай алчу, ал эми кан сарайында иштегендер, чиновнигер жана бардык калган адамдар анын дубалдарынан сырткары жашашчу, жана 1925-жылга чейин жөнөкөй калкка болукка кириүүгө тыюу салынган. 1406-1420-жж. курулган, 24 кытай императорунун резиденциясы. 720 миң чарчы метр келген жалпы аяны Тыюу салынган шаарды дүйнөдөгү эн ири кан сарай комплекси катары таанытат, анда 9999 бөлмө бар. Ал узундугу 3400 м келген дубал жана суу куюлган ан менен курчалган, болукка «Алтын суу» деп аталат.


Кытайдын ажайып жайы болуп **Сучжоу шаарынын Классикалык бактары дагы** эсептелишет. Ал Цзянсу провинциясында. ЮНЕСКОнун тизмесине 1997-жыл киргизилген.



Сучжоу

Сучжоу – сууда курулган байыркы кытай шаары, чыгыш Венециясы, анын тарыхы 2500 жыл. Мин (1368–1644-жж.) жана Цин (1644–1911-жж.) династиялары маалында бул жакта 200гө жакын бакчалар бар болгон.

**Жайы ак сарай**, Пекин ш., ЮНЕСКОнун тизмесине 1998-жылы киргизилген.



Ихэоань жайы императордук ак сарайы

Пекин шаарында жайгашкан жайы сарай бүткүл дүйнө жүзүнө классикалык кытай багы катары атактуу. Сарай уч бөлүккө бөлүнүйт: Кайрымдуулук жана Узак өмүр залы менен мамлекеттик иштер учун аймак, императрицанын Нефрит шылдыроосу жана Бакыт жана узак жашоо залдары менен турак-жай кварталдары жана Узак жашоо кыры жана Куньмин көлү менен ажайып кооз жер.

**Кашкар** – таң калыштуу жана кытайдын эң эле салттуу эмес болуп саналган шаарларынын бири. Кытайда Кашкарды «Каши» деп аташат, уйгар тилинен которгондо бул «Таш сатыла турган орун», же «Нефрит жайы» дегенди билдирип турат. Байыркы замандарда Кашкарды «Шулэ» деп аташа турган. Бүгүнкү Кашкар – бул Кытайдагы Синцзян-уйгур автономиялуу районундагы шаар. Ал Тянь-Шандын жана Куньлунь-дун тоо тармактары бириккен жерде, Памир тоолорунун эткетеринде жайгашкан. Түндүктөн Кашкар Тянь-Шань тоолоруна кошулат, чыгыштан Такла-Макан чөлү менен, ал эми батыштан болсо – Памир тоо кыркалары менен чектешет.


Кытайдын эң башкы ажайып жайларынын бири – **Терракота армиясы**. Циньшихуань императорунун күмбөзүнөн табылган аскерлердин жана аттардын терракота фигуralарынын уникалдуу музей Байыркы шаар Сианьда турат. Биринчи статуя 1974-жылдын мартаында жер айдоочу Янь Джи Ван тарабынан табылган. Жер алдында эки миң жылдык тарыхы бар бүтүндөй армия жайгаштырылган. Бардыгы болуп бир нече ярустарды санашкан. 1974-



Терракота армиясы

жылы алты миң фигурадан турган армиянын авангарды ачылган. Он жылдан кийин – эки мин аскери бар экинчи ярус ачылат. 1994-жылы болсо офицерлер жана генералдардын чопо статуялары бар бөлүмү табылган. Кийинчөрээк чиновнигердердин, музыканттардын жана акробаттардын статуялары табылган. 2009-жылдан тартып казуулардын жаны баскычы жүргүзүлүүдө. Азыркы мезгилге карата 600дөн ашуун ар түрдүү статуялар табылды.

Кытай өзүнүн уникалдуу, икаяларга жана буддизм окууларына жык толгон үнкүр храмдары менен атактуу. Үнкүр храмдарынын көпчүлүгү 1000 жылдан ашуун убакытты санашат. Алардын айрыымдары булар: Датуне шаарындагы Юньган үнкүрлөрү (Шаньси провинциясы), Лояне шаарындагы Луньмэнь үнкүрлөрү (Хэнань провинциясы), Сычуань провинциясындагы Даузус аска боорундагы рельефтери. Лэшань шаарындагы Будданын таш статуясы (Сычуань провинциясы) – бул дүйнөдөгү эн ири болуп саналган Будданын таш сүрөттөлүшү. Ал асканын өзүндө эле чегилип жасалган, бийиктиги 71 метр, ийиндери 28 метр.




Лунмэнь үнкүрлөрү

Аны тургузууга 90 жыл коротулган. Аны куруу үчүн үч дарыя куюлушкан жер тандалып алынган. Буркан-шаркан түшкөн суу жаратылышынан өйдө туруп, Будда чыныгы ыйыктык таасириң калтырыт.

Үнкүр храмдарынын арасында өзгөчө орунду Дунъхуань шаарындагы Могао үнкүр-храм ансамбли ээлэйт (Ганьсу провинциясы). Аны байыркы Чыгыштын көркөм өнөрүнүн кенч сактоо жайы деп аташат. Ал Миншашань тоосунун этегинде салаңдаган аскада тургузулган, жана узундугу 1600 метр. Могао үнкүр храмдарын куруу тыныгуулары менен 7 минжылга жакын мөөнөткө узарган.

Кытайдын эн белгилүү ажайып жайларынын бири – **Асма монастырь**. Дүйнө ызы-чуусунан жана түшүктөрүнөн алыста, кептин түз маанисинде асман менен жердин ортосунда Сюанькунь Сы монастыры илинип турат (которгондо Асылып кюолган монастырь). Анын дубалдарынын бири – жалаңдаган аска, ал эми куруулуштардын өздөрү экзотикалуу күштүн уясынан бетер, ага бир топ эле бийиктике «жабыштырылышкан». Буга окшош курулуш дүйнө жүзүндө



Асма монастырь

жок. Үйык жердин жаш курагы дагы таң калтырат – ал 1500 жылга жакын. Анын жараплан жылы катары 491-жыл эсептелет. Легенда боюнча, ыйык жердин алгачкы куруулушу – монах Ляо Рандын колунан жараплан.

Кытайдын автономиялуу беш районунун бири болуп **Тибет** эсептелет. «Дүйнө чатыры» – аймагынын ири бөлүгү дениз деңгээлиинен 4000 метрден жогору бийиктике жайгашкан таң калыштуу жер. Тибет – бул байыркы, мындан бир аз эле мурун өз алдынча болгон, өзүнүн жеке тарыхы, маданияты, улуттук



Потала

салт-санаасы бар мамлекет. Туристтерди баарынан көбүрөөк Гималайга алыш бара турган Тибетин түштүк райондору кызыктырышат, ал жакта Лхаса – ламаизмдин борбору турат.

**Лхаса** VII кылымда негизделген жана узак убакыт буддизмдин түндүк бутагынын өнүгүүсүнүн маанилүү борборунун бири болгон, кийинчөрөөк болсо Далай-Ламанын резиденциясы ушул жакта турган.


**Потала** – Улуу Урматтуу Далай-ламанын кан сарайы. Поталанын тарыхы өзүнүн башталышын 7-кылымдан, качан биринчи Тибет мамлекетин түзүүчү пашы Сронцзен Гампо борбор калааны Лхасуга көчүрүп жана Кызыл тоодо медитация үчүн үй курган кезден тартып алган. Потала ак сарайы дениз деңгээлини 3700 метр бийиктиктөө жайгашкан, анын бийиктиги 13 кабатка бөлүштүрүлгөн 115 метрди түзүп турат. Поталада канча бөлмө жана залдар бар экенин эч ким так билбейт. Айрым булактар, ак сарайда 999 бөлмө жана дагы бир бөлмө медитация үчүн бар деп белгилешет.

Лояна шаарынан түштүк-чыгышты карай Суншань тоолорунда **Шаолинь монастыры** бар. Бул Кытайдагы эң атактуу будда храмы, чань-буддизмдин «мекени», ошондой эле согуш өнөрлөрүнүн (у-шу) таанылган борбору. Шаолинь ыйык жерлеринин бири болуп Бодхидхарма медитация жүргүзгөн үнкүр эсептелет. Ал Суншань тоолорунун эң жогорку чокусунда жайгашкан, ага алыш баруучу жол плицалар менен салынып, үнкүрдүн үстүндө ак таштан чегилген Бодхидхарманын кооз статуясы бийик көтөрүлүп турат.

**«Нефрит бейиши»** – кытайлар байыркы замандарда Хайнань аралын ушундайча аташчу. «Чыгыш Гавайиси» – аралды замандаштарыбыз ушундай аташат. Байыркы кол жазмаларга ылайык, аралдын тарыхы б. э. чейинки 110-жылдан, качан Ханьшуй династиясы ал жакта алгачкы гарнizon жайгаштыргандан тартып башталат. Жандыктарга бай суу алдынdagы дүйнөсүн, уникалдуу реликт

жаратылышинын, абдан ыңгайлуу жайгаштырылган родон жана башка дарылоочу термалдык булактарын сактап калган ажайып бухталар, көп сандаган туристтик маршруттарынын бар болушу, етө кооз ландшафт парктары аралды атактуу кылган. Ошондой эле арал берметтен жасалган буюмдары менен атактуу. Бермет – бул Хайнань аралынын сыймыгы жана символу. Бермет музейинен аны өстүрүү жана алыш чыгуу технологиясы тууралуу билип, берметтердин чанда гана жолукчу түрлөрүн көрүүгө болот.


Кытайдын эң ири шаарларынын бири катары **Шанхай** эсептелет. Өз ке-зегинде Шанхайды кандай гана аташкан эмес: Чыгыш Парижи, Кытай тентимиши, Чыгыш Канышасы, авантюристтер шаары, оюнчулар, матростор шаары жана башка көптөгөн аттар коюлган. Заманбап архитектуралык жетишкендиктердин жана чечкиндүү дизайнерлик чечимдердин таң калыштуу айкалышуусу шаарга кайталангыс элес берип турат. Шанхайдын чок ортосундагы тегерек жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү шаардын жаңы архитектуралык ажайып жайы бошуп калган. Көпүрөнүн бийиктиги – 20



Гуанбинь кудайынын алтын статуясы, Хайнань а.

фут. Көпүрөдөн Шанхайдын чокусу асман мелжиген бийик тамдарына кооз көрүнүш ачылат. Тегерек жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү өзүнүн туурасы менен таң калтырат. Нанкин Роуд – шаардын 14 кмге созулган эң атактуу жөө жүргүнчүлөр көчесү, бул жакта шаардын эң мыкты дүкөндөрү жана ресторандары жайгашкан.

**Гонконг** – бул өз алдынча мамлекет, Кытайдын өз алдынча атайын административдик району, Кытайга дээрлик тиешеси жок деп да айтууга болот. Бул мамлекеттин ичиндеги өзүнүн өкмөтүү, өз мыйзамдары, тартиптери, символдору, маданияты жана жада калса өздүк виза режими бар мамлекет сыйктуу. Андан тышкary, Гонконг – бул бүткүл дүйнөгө белгилүү Джеки Чандын мекени, жана бүткүл кытай киностудиясынын түркүгүү, ошондой эле ал Азиянын жана бүт дүйнө жүзүнүн алдыңкы финансы борборлорунун бири.



Гонконг

Башка кытай аймагы – **Макао** (Аомынъ), португалиялык колония болуп саналган, 1999-ж. Кытай Элдик Республикасына өткөн. Макаонун курмына ошондой эле Аомынъ жарым аралы, Тайпа, Колоане аралдары, жана башка аралдар киришет, Гонконгго жакын Берметтүү дарыянын дельтасында жайгашкан.

Макаонун башкы аянты – португалдыктар тарабынан курулган **Сенадо аянты**. Аянтын ар түрдүү бурчтарында Жарандык жана муниципалдык иштер боюнча бюро (мурунку Король Сенаты), Кайрымдуулуктун ыйык үйү (16-к., Кытайdagы эң эски батыш кайрымдуулук мекемеси) жайгашкан. Аянтын алыс-кы бурчунда Ыйык Доминик Чиркөөсү жайгашкан, ал 17-к. доминикандык монахтар тарабынан жаратылган барокко архитектурасынын мыкты үлгүсү.

1835-ж. өрт маалында жок кылынган Ыйык **Павел чиркөөсүнүн таштандылары**, бүгүнкү күнү анын сакталып калган алдыңкы белгүү шаар алтарынын символикалуу ролун ойноп турат. Чиркөөнүн жертөлөөсүндө Ыйык искусство музейи ачылган. Иезуиттер тарабынан тургузулган тоо чебинде азыркы кезде Макао Музейи жайгашкан, алардын экспонаттары акыркы төрт кылым ичиндеги шаар турмушун сүрөттөп баяндап туршатат.

**А-Ма храмы** – Макаонун эң живописттүү храмы, андан А-Ма даосс кудайынын жана Кунь Лам кайрымдуулуктун буддий кудайынын урматына тургузулган шаардын атальышы алынган.

Макао бүгүн – акылга сыйбагандыгы менен таң калтырган бийик үйлөрүү, кереметтүү отелдери, алдан даамдуу тамактары бар ресторандары жана тренд бутиктери бар ири мегаполис.

Кытайдын пейзаждарынын көз талдырган сулуулугу бул жакка көп сандаган туристтердин ағылып келишине аргасыз кылыш турат.

## МАЙРАМДАРЫ



Кытай жаңы жылды

Кытайлыктар миндеген жылдар бою ай жылнаамасы менен колдонуп келишкен, Кытай Элдик Республикасы жауяя салынгандан кийин гана (1949-ж.) христиан жыл сүрүштүрүүсүн, башкача айтканда күн календарын киргизүү чечими кабыл алынган. Ушул мезгилден тартып Кытайды: **1-январь** – Жаңы жыл; **8-март** – Аялдардын эл аралык күнү; **4-май** – жаштар майрамы; **1-июнь** – Эл аралык балдар күнү; **1-июль** – Кытайдын Коммунисттик партиясынын түзүлгөн күнү; **1-август** – Кытайдын Элдик улуттук боштондук армиясынын түзүлгөн күнү; **1-октябрь** – КЭР жарыяланган күн майрамдары майрамдалат.

Расмий мамлекеттик майрамдардан тышкary, Кытайдын көпчүлүк райондорунда, анын аймагында жашап турушкан көпчүлүк этнос азыялыктары сыйктуу эле өздүк жергиликтүү майрамдары майрамдалышат. Көп учурда алар расмий майрамдардан дагы кеңири өлтөмдөрдө майрамдалышат

**КЫТАЙ ЖАҢЫ ЖЫЛЫ.** Кытай жылнаамасындагы маанилүү майрамдардын бири, ал жылдын биринчи айынын биринчи ай жаңыруусуна, 12-январь менен 19-февралдын ортосуна дал келишет. Грегориан жылнаамасын киргизүү менен бул майрамды «жаз майрамы» деп атай баштапкан, аны батыш стили боюнча Жаңы жылдан айырмалап турруу үчүн. Майрамдын баштапкы мааниси анын маңзы жаңы түшүмдүн бай болушун каалоо болгон белектерди тартуу кылууда камтылган. Бул майрамды бүткүл уй-бүлөсүү менен белгилөө кабыл алынган, кытайлыктар досторуна барышат, петарда жана тарсылдактар менен чуусу көп отуруштарды уюштурушат. Петардалар жана тарсылдактар өз чуусу менен ниети жаман арбактарды кубалап жоготушу керек. Көчөдө салтка айланган жана абдан эste кала турган арстан бийин бийлешет.

**ШАМДАР МАЙРАМЫ.** Кытайлыктар бул күндү Хань династиясы маалынан тартып белгилешет. Ал жаңы жылдын 15-күнүнө, февралдын ортосуна же аягына туура келет жана Жаңы жылды



Юаньсяоцзе – Шамдар майрамы

майрамдоону аяктайт. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча миллиондогон шам чырактар күйгүзүлүшөт, алар уламыш боюнча, башка дүйнөгө Жаңы жылды майрамдоо үчүн өз жакындарына жерге түшүп келишкен атабабалардын жандарын коштоп барышат.

Азыркы Кытайда бул майрам Ыйык Валентин күнү катары белгиленет.

**КАЙЫК-АЖЫДААРЛАР МАЙРАМЫ.** Ай жылнаамасынын бешинчи айынын бешинчи күнү (болжол менен жайкы күн төнөлүүсүнө жакын) абдан кооз байыркы майрам белгиленет. Бул күнү күрүчтөн жасалган, бамбук жалбырактарына оролгон кичинекей пирамидаларды жешет. Балдардын мойнуна ар түрдүү түстөгү, жолборстун сүрөтү түшүрүлгөн жана шыбак толтурулган тумарларды тагышат. Алар ниети жаман арбактарды качырып, ийгилик алып келишет. Тумшугу жана үстү ажыдаарлар менен коодолушкан кайыктардын таймашы уюштурулат.

**АЙДЫН ЖЕ ТУШУМДУН МАЙРАМЫ.** Сегизинчи айдын он бешинчи түнүндөгү (сентябрь) майрам Тан династиясынын доорунда жаралган жана кытай

жылнаамасында маанилүү орунду ээлеп турат. Бул Ай кудайына сыйынуу күнү. Салт боюнча бул күнү кытайлыктар өзгөчө таттуу пирожокторду жешет жана айдын жарыгында ырларды окушат. Ай бул күнү эң тегерек жана эң ачык деп саналат. «Ай нандары» кытай элинин монгол баскынчыларына каршы көтөрүлүшү тууралуу экспертип турат. Алар үчүн камырларды лотос дандарынан жана жанчылган кунжуттан бышырышат.

**КОНФУЦИЙДИН ТУУЛГАН КҮНҮ.** Байыркы философ бүткүл кытай цивилизациясынын дүйнө таанымына карата ири таасир көрсөткөн. Конфуций моралы беш жакшы нерсеге негизделген: боорукердик, акыйкаттык, тике айттуу, акылмандык жана лоялдуулук болгон өзүн-өзү тарбиялоону түшүндүрүп турат. Конфуцийчилик көптөгөн кылымдар боюн мамлекеттик идеологиянын негизи болгон жана акыркы жылдары акырындык менен өзүнүн жоготуп алган позицияларын кайтарууда. Ишенимдеринде айырмачылыктарга карабастан, улуу философутун туулган күнүн майрамдоо жалпы улуттук салтка айланып калган.

## АШКАНАСЫ

Кытай ашканасынын тамактары Конфуций окуусунун негизинде бышырылат. Ал тамактануунун негизги принциптерин калыптандырган: «Жеткире кайнатылбаган же ашыра кайнатылган, начар жаткан жана жетишсиз даам кошулмалары бар эч нерсени жебегиле». Кытай ашпазчулары анын кенештерин бузушпастан, чындыгында экзотикалык тамактарды жаратышат. Тамактардын санына эсеп жетпейт, ал эми кошулмаларына абдан эле ар түрдүү. Көпчулук тамактар бир мүнөттө бышышат.

Ошондой эле кытай тамактарын өз ара кылдаттык менен тандалышкан, көп учурда абдан эле адаттан тышкары айкальштардагы компоненттер айырмалап турушат. Бүткүл Кытай үчүн бирдиктүү ашкана жок – аймактар боюнча түрлөрү абдан көп санда жана ар бири өз алдынча жакшы. Жалпы улуттук сапаттары болуп балыкты жана дениз продукттарын, күрүчтү, сояны, жашылчаларды бардык жактарга колдонуу эсептелет, эт (эн башкысы чочко эти жана күштар) көп деле пайдаланылбайт, сүт жана кычыл сүт азыктары – чанда гана колдонулат.

Кытай ашканасында бардык азыктар туура тууралып, туура салынганы абдан маанилүү. Аны менен үч максат аткарылат: тамакты таякчалар менен жегенге мүмкүн болушу керек – кытайлыктар бычакты пайдаланышпайт, бышыруу убактысын минимумга чейин кыскартуу, үчүнчүдөн, бул тамактын даамын өзгөртүүгө мүмкүндүк берет (ар бир тилимди ар башка соустарга малууга мүмкүн болот).

Тамактардын столдогу саны коноктордун санына шайкеш келип турушу көрек. Нандын ордуна кытайлыктар түзсүз кайнатылган күрүчтү жешет. Кытай – ар түрдүү климаттык алактарда жайгашкан өлкө болгондуктан, түндүк Кытайдын ашканасы түштүк Кытайдын ашканасынан айырмаланып турат. Түштүктө ашканасы түзсүз, түндүктө болсо татымалдарды жана кошулмаларды көбүрөөк пайдаланышат.

Кытай ашканасынын деликатестери бүткүл дүйнө жүзүндө атактуупекиндиктерче бышырылган өрдөк, куурулган майдагы конуздар, креветкалар, жашылчалардан жасалуучу ар түрдүү тамактар, таш бака сорпосу, осьминогдордун куурулган тинтүрлөрү ж. б. у. с.

Тамакка карата Кытайда мамиле өзгөчө болот – бул ачкалыкты гана басуу эмес, ал өзүн ар түрдүү оорулардан коргоо ыкмасы. Кытайлыктар, тамактын ар бир ингредиенти эки негиз салуучу жана каршы күрөшүүчү күчтөрдүн бирин –инь жана яньды көрсөтүп турат деген ишенимде болушат.

Олкөнүн улуттук суусундугу болуп дээрлик күмшекер кошпостон абдан ысык ичише турган көк чай эсептелет. Кытай чай церемониясы «гунфу-ча» – бүт дүйнөгө таанымал жапон салты менен талашка түшө ала турган татаал ырым-жырым болуп саналат.



Пекиндиктерче бышырылган өрдөк



Жүз жылдык жумуртка



Дим сам

250c